

"Халык Банк Кыргызстан" ААК

**МСФОго ылайык
ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2024-жылдын 30-июнуна (кириштүү) карата**

Юридикалык дареги: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 390
Идентификациялык номери 01204199910016

ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
в соответствии с МСФО
на 30 июня 2024 года (включительно)**

Юридический адрес: 720033 г. Бишкек, ул. Фрунзе 390
Идентификационный номер 01204199910016

	(миң сом) 2024-ж. 30-июну 30 июня 2024 г.	2023-ж. 30-июну 30 июня 2023 г.	(тыс. сом) 2023-ж. 31-декабры 31 декабря 2023 г.	
АКТИВДЕР				АКТИВЫ
Акча каражаттары	2 110 358	1 637 159	1 901 363	Денежные средства
Улуттук банктагы эсептердеги акча каражаттары	1 061 731	664 146	1 364 935	Денежные средства на счетах в НБКР
Улуттук банктагы депозиттер	1 922 351	693 684	743 675	Депозиты в НБКР
Банктардагы каражаттар	4 195 233	1 585 550	2 328 214	Средства в банках
Кардарларга берилген кредиттер	8 772 645	9 854 803	9 688 450	Суды предоставленные клиентам
Кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготууларга кам көрүү	(659 501)	(826 993)	(799 013)	Резерв на возможные потери по ссудам клиентов
Кардарларга берилген таза кредиттер	8 113 143	9 027 810	8 889 436	Чистые ссуды, предоставленные клиентам
Амортизацияланган нарк боюнча өлчөнгөн инвестициялар	731 527	1 379 566	1 128 722	Инвестиции, оцениваемые по амортизированной стоимости
Негизги каражаттар жана материалдык эмес активдер	1 078 320	1 051 080	1 031 931	Основные средства и нематериальные активы
Репо келишимдери	128 083	-	-	Соглашения по РЕПО сделке
Башка банк мүлкү, таза	65 204	85 357	82 029	Прочая собственность банка, нетто
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык активдер	122	-	-	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Башка активдер	612 284	516 619	590 942	Прочие активы
Активдер, БАРДЫГЫ	20 018 356	16 640 971	18 061 247	ИТОГО активы
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР жана КАПИТАЛ				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР				ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Банктардын каражаттары	2 626 253	2 616 501	2 700 591	Средства банков
Улуттук банктын каражаттары	-	-	-	Средства НБКР
Кардарлардын эсептери	12 170 792	8 419 532	10 285 113	Счета клиентов
Башка карыздык каражаттар	558 575	1 075 113	603 006	Прочие заемные средства
Пайда же чыгым аркылуу адилет нарк боюнча бааланган финансылык милдеттенмелер	-	81	-	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Репо келишимдери	0	0	-	Соглашения по РЕПО сделке
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	90 085	94 487	83 082	Отложенные налоговые обязательства
Башка милдеттенмелер	579 599	728 141	541 896	Прочие обязательства
ЖАЛПЫ милдеттенмелер	16 025 305	12 933 855	14 213 688	ИТОГО обязательства
КАПИТАЛ				КАПИТАЛ
Уставдык капитал	1 200 008	1 200 008	1 200 008	Уставный капитал
Банктын келечектеги керектөөлөрү үчүн камдар	1 782	1 429	1 429	Резервы для будущих потребностей банка
Негизги каражаттарды кайра баалоо боюнча резервдер	196 960	201 237	199 113	Резервы по переоценке основных средств
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 594 300	2 304 442	2 447 009	Нераспределенная прибыль
БАРДЫГЫ: капитал	3 993 050	3 707 116	3 847 559	ИТОГО: капитал
БАРДЫГЫ: МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ	20 018 356	16 640 971	18 061 247	ВСЕГО: ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ

Маалымат үчүн:

Улуттук банктын талаптарына ылайык кардарлардын кредиттерине мүмкүн болуучу жоготуулар үчүн резерв	(1 121 067)
Улуттук банктын талаптарына ылайык башка активдер боюнча камдар	(65 818)
Улуттук банктын талаптарына ылайык бөлүштүрүлбөгөн пайда	2 115 927

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтери

Справочно:

Резерв на возможные потери по ссудам клиентов согласно требованиям Национального банка	(1 230 181)
Резервы по остальным активам согласно требованиям НБКР	(78 955)
Нераспределенная прибыль согласно требованиям НБКР	2 020 909

Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"



Handwritten signature in blue ink.

"Халык Банк Кыргызстан" ААК

**МСФОго ылайык ЖЫЙЫНДЫ КИРЕШЕ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ
2024-жылдын 30-июнуна (кириштүү) карата**

Пайыздык кирешелер	810 998	741 636
Пайыздык чыгашалар	(354 738)	(313 140)
ССУДАЛАР БОЮНЧА МҮМКҮН БОЛУУЧУ ЖОГОТУУЛАРГА КАРАТА РЕЗЕРВДИ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРГЕНГЕ ЧЕЙИНКИ ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕ/ЧЫГАША	456 260	428 496
Ссудалар боюнча мүмкүн болуучу жоготууларга резервди калыбына келтирүү (түзүү)	112 785	70 136
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК КИРЕШЕЛЕР/ЧЫГАШАЛАР	569 045	498 633
Комиссиялык кирешелер	199 522	194 602
Комиссиялык чыгашалар	(221 433)	(169 718)
Чет элдик валюта менен операциялар боюнча таза пайда	152 098	210 577
Башка операциялар боюнча баанын түшүшүнө карата резервди түзүү	(7 754)	5 516
Башка кирешелер	18 534	13 008
ТАЗА ПАЙЫЗДЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕР	140 967	253 985
Операциялык чыгашалар	(545 519)	(515 408)
КИРЕШЕ САЛЫГЫНА ЧЕЙИНКИ ПАЙДА	164 493	237 210
Киреше салыгы боюнча чыгашалар	(19 105)	(32 406)
ТАЗА ПАЙДА/ЖОГОТУУ	145 388	204 804
Бир акцияга пайда	61	85

Маалымат үчүн:

КРУБнын талаптарына ылайык таза пайда

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтери

[Signature]

Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.



ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ в соответствии с МСФО
на 30 июня 2024 года (включительно)**

Процентные доходы	741 636
Процентные расходы	(313 140)
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД ДО ВОЗМЕЩЕНИЯ (ФОРМИРОВАНИЯ) РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ	428 496
Возмещение (формирование) резерва на возможные потери по ссудам	70 136
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД/РАСХОД	498 633
Комиссионные доходы	194 602
Комиссионные расходы	(169 718)
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой	210 577
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям	5 516
Прочие доходы	13 008
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	253 985
Операционные расходы	(515 408)
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ	237 210
Расходы по налогу на прибыль	(32 406)
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК	204 804
Прибыль на одну акцию	85

Справочно:

Чистая прибыль согласно требованиям НБКР

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

[Handwritten mark]

Экономикалык нормативдерди сактоо жөнүндө маалымат
2024-жылдын 30-июнуна (кириштүү) карата

Сведения о соблюдении экономических нормативов
на 30 июня 2024 года (включительно)

Наименование экономических нормативов и требований	Белгиленген нормативдин мааниси	Нормативдин чыныгы мааниси Фактическое значение норматива	Установленное значение норматива	Наименование экономических нормативов и требований
Банк менен байланышпаган бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.1)	20%дан ашык эмес	14,6%	не более 20%	Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1)
Банк менен байланышкан бир зайымчыга карата тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.2)	15%дан ашык эмес	7,5%	не более 15%	Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К1.2)
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К1.3)	30%дан ашык эмес	12,0%	не более 30%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К1.3)
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (К 1.4)	15%дан кем эмес	0,0%	не более 15%	Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, являющийся аффилированным лицом банка (К 1.4)
Суммардык капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.1)	12%дан кем эмес	20,1%	не менее 12%	Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1)
Биринчи деңгээлдеги капиталдын адекваттуулук коэффициенти (К 2.2)	7.5%дан кем эмес	20,7%	не менее 7.5%	Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2)
Капиталдын адекваттуулук коэффициенти К2.3	5%дан кем эмес	20,7%	не менее 5%	Коэффициент адекватности капитала К2.3
Лeverаж (К 2.4)	6%дан кем эмес	13,6%	не менее 6%	Лeverаж (К 2.4)
Ликвиддүүлүктүн нормативи (К3.1)	45%дан кем эмес	104,3%	не менее 45%	Норматив ликвидности (К3.1)
Узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.2)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций (К 4.2)
Кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К 4.3)	20%дан ашык эмес	0,0%	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций (К 4.3)
Банктын капиталынын кошумча запасы («капиталдын буфери» индекси)	20%дан кем эмес	22,7%	не менее 20%	Дополнительный запас капитала банка (индекс «буфер капитала»)
Баалуу металлдарда узун ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.5)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине длинных открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.5)
Баалуу металлдарда кыска ачылган валюталык позициялардын суммардык чоңдугу боюнча бузулган күндөрдүн саны (К4.6)	20%дан ашык эмес	колдонулбайт не применяется	не более 20%	Количество дней нарушений по суммарной величине коротких открытых валютных позиций в драгоценных металлах (К4.6)

«Халык Банк Кыргызстан» ААК
Башкармалыгынын Төрагасы

"Халык Банк Кыргызстан" ААК
Башкы бухгалтер

[Handwritten signature]



Чыныбаева А.Т.

Нестеренко Н.Н.

Председатель Правления
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

Главный бухгалтер
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

[Handwritten signature]